

Каралды :

Педагогикалык кеңештин

№ 1

"23" август 2022 г



ОКУУ КАБИНЕТИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

1.Жалпы жоболор

- 1.1 Кабинеттин башчысы болуп аталган предмет боюнча квалификациялуу мугалим гана дайындалат.
- 1.2 Кабинеттин башчысы мектеп директорунун буйругу менен дайындалат жана бошотулат.
- 1.3 Кабинеттин башчысы эмгек акыны тиешелүү тарифтин негизинде кабинетти жасалгалашы жана кабинеттин ички мазмунуна жараша төлөнүп берилет.
- 1.4 Кабинет башчысы өз ишин "Билим берүү" законуна, мектептин ички күн тартиби жөнүндөгү жобого жана аталган жобонун негизинде жүргүзүлөт.
- 1.5 Кабинеттин жабдылышы эстетикалык негизде аткарылып, жалпы бир мектептик стилди түзүш керек.
- 1.6 Администрация профсоюз уюму менен бирдикте жылына эки жолу кабинеттердин кароосун өткөрүш керек. Кароонун жыйынтыгы менен мектеп директору акы төлөнүп өлчөмүн аныктаган буйрук чыгарыш керек.
- 1.7 Кароо төмөнкү критерийлер боюнча жүргүзүлүшү керек.

1.Кабинеттин жалпы абалы

- санитардык -гигиеналык нормалардын сакталышы(кабинеттин тазалыгы, мебелдердин абалы, жашылданышы, өрт коопсуздугунун эрежелеринин сакталышы, методикалык жасалгаланышы)
- коопсуздук эрежелеринин сакталышы, коопсуздук инструкцияларынын жана журналдардын болушу.

окуу кабинеттинде окуучунун өзүн алып жүрүү эрежесинин болушу.

- кабинеттин өнүктүрүү планы.

2.Мугалимдин лабораториясы.

- демонстрациялык бөлүм (таблица, карта, көрсөтмө куралдар, таратылуучу материалдар жана алардын системага салынышы.)
- класстык доска (карта, көрсөтмө куралдарды бекитүү, илүү жана көрсөтүүнүн ыңгайлуулугу, тряпка, бор үчүн ыңгайлуу орундун болушу жана пайдаланылышы. ж.б)

3.Кабинеттин жасалгаланышы.

- Кабинеттин профилине жараша туруктуу илинип туруучу экспозициялар;
- убактылуу илинүүчү экспозициялар;

кабинетте окуучу үчүн түзүлгөн ыцгайлуулук, жагымдуулук, шарттар кабинеттин ишинин жүгүртмөсү

4.Методикалык бөлүм.

- . кабинеттин өнүгүшүнүн 3 жылдык перспективдүү планы
- . окуу жылына түзүлгөн кабинеттин өнүгүшүнүн планы
- . кабинеттин инвентаризациялык китеби
- . дидактикалык таратылуучу материалдар
- . карточкалар ж. б
- . окуучулардын чыгармачылык иштери
- . предмет боюнча методикалык адабияттардын саны болушу

Кабинет башчысынын милдеттери:

- 2.1 Кабинеттин окуу программасына ылайыктуу керектүү окуу куралдары жана приборлору менен жабдуу боюнча иш чараларды өткөрүү.
- 2.2 Мектеп кабинеттеринин талабына ылайык окуу кабинеттин санитардык-гигиеналык талаптарга ылайык күтүү;
- 2.3 Кабинеттин тазалыгына көз салуу
- 2.4 Кабинеттин жашылдандыруусуна көз салуу
- 2.5 Окуу кабинетин ар кандай окуу-методикалык документтер, справочниктер, инструкциялар менен камсыз кылып туруу.
- 2.6 Кабинетти желдетүүнү көзөмөлгө алуу
- 2.7 Окуу кабинетинин өнүгүшүнүн жылдык жана 3 жылдык иш-планын түзүү, анын аткарылышына көзөмөл салуу
- 2.8 Окуу кабинетинин жабдууларына көз салуу, күтө билүү
- 2.9 Өз убагында жарабай калган буюмдарды чыгыштоо
- 2.10 Коопсуздук эрежелеринин сакталышын камсыз кылуу, окуучулар менен журналдарга тиешелүү белги койдуруу.
- 2.11 Кабинетте инвентардык китептин болушун камсыз кылуу.
- 2.12 Кабинетте окуучулардын жана мугалимдердин чыгармачыл иштерин чогултуп, алардын банкын түзүү.

Кабинет башчысынын укугу:

- 3.1 Мектеп администрациянын алдына окуу кабинеттин ишин жакшыртуу боюнча маселелерди түзө алат.
- 3.2 Кабинетти талапка жараша өнүктүрө алат.
- 3.3 Кабинет башчысы чыгармачылык менен көркөмдөй алат.